

**КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ФИНАНСЫ
МИНИСТРЛИГИНИН ОКУУ БОРБОРУ**



**менен
КЫРГЫЗ – ТҮРК “МАНАС”
УНИВЕРСИТЕТИНИН**

**ортосундагы
ӨЗ АРА КЫЗМАТТАШТЫК ЖӨНҮНДӨ
МЕМОРАНДУМ**

Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Окуу борбору аталышы менен мындан ары Окуу борбору, анын директору катары Турдумамбетова Эрке Доолотбековна, Жобонун негизинде кызмат аткаруучу биринчи тараптан, жана Кыргыз – Түрк “Манас” университети аталышы менен мындан ары “Манас” университети, анын ректору катары Себахаттин Балжы жана биринчи проректору Асылбек Кулмырзаев, Жобонун негизинде кызмат аткаруучу экинчи тараптан, мындан ары Тараптар аталышы менен, жогорку дасыккан кадрларды даярдоонун негизи катары биргеликте илим изилдөө жана билим берүү кызматташтыгын өркүндөтүүгө умтулуу максаты менен, төмөнкүдөй кызматташуунун негизги принциптери жөнүндө келишим түзүлдү:

1- берене

Бул Меморандумдун максаты Тараптардын ортосунда студенттердин өндүрүштүк жана дипломго чейинки квалификациялык практикадан өтүүсүн, ошондой эле курстук, квалификациялык бүтүрүүчү, магистрдик жана доктордук илим изилдөөчү жумуштар тууралуу жана Финансы министрлиги менен биргеликте илим изилдөө иштерин жүргүзүүдө төмөнкүдөй багыттар боюнча кызматташуу болуп саналат:

- тилге үйрөтүү;
- финансылык жана экономикалык тармактарда окутуу иштери;
- мамлекеттик финансы, бюджет, салык, тышкы карыздар тармагында изилдөө иштери ж.б.

Тараптар аркылуу түзүлгөн бул келишим ишкердикти жана пайда көрүү максатын көздөбөйт.

2- берене

Бул Меморандумду ишке ашыруу максатында Тараптар келишим түзүшөт:

- Тараптардын кадрларын даярдоо боюнча жалпы аянт түзүү;
- Илимий кызматташтыкты кеңейтүү үчүн кош аракеттер жана жалпы кызыкчылыктарды көздөгөн биргелешкен илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү;
- Стажировкаларды уюштуруу жана өткөрүү үчүн биргеликте аракеттер, Тараптардын профессордук-окутуучулук курамынын (мындан ары – ПОК) илимий дасыгын жогорулатуу максатындагы билимдерди жогорулатуучу курстар;
- Окутуунун алдыңкы ыкмаларын өркүндөтүү боюнча тажрыйба алмашуу;
- Биргеликте өткөрүлүүчү Эл аралык илимий жана практикалык форумдарды (симпозиумдарды, семинарларды жана конференцияларды) уюштуруу;
- Биргеликте билим берүүчү жана илимий долбоорлорду уюштуруу жана өткөрүү;
- Тараптардын сайттарына кайчылаш “Пайдалуу ссылжаларды” түзүү.

3- берене

Эки Тарап үчүн ыңгайлуу болгондой, өзүнчө түзүмдөрүнүн же анын конкреттүү кызматкерлеринин ортосунда, жалпысынан Тараптардын ортосунда кызматташтык жүргүзүлө тургандыгын Тараптар макулдашат.

4- берене

Эки тараптын ортосундагы өкүлчүлүктөрү менен кызматташтыктын бардык шаттары макулдашылгандан кийин, биргелешкен долбоорлордун жана өзүнчө түзүлүүчү келишимдердин негизинде кол коюлган билим берүү жана илимий кызматташтык, жүргүзүлө тургандыгын Тараптар макулдашат.

5-берене

5.1. Тараптар жекече чакыруунун негизинде консультанттардын жана модераторлордун, лекторлордун өз ара келишим боюнча академиялык алмашуусун ишке ашырат.

5.2. Чогуу колдонулууга берилген бардык басылмалар, документация жана педагогикалык материалдар, түзүүчү-мекеменин гана менчиги болуп саналат. Эки тараптын биргелешкен ишмердүүлүгү менен байланышкан интеллектуалдык менчик, Тараптардын кошумча макулдашуусуна предмет болуп саналат.

6-берене

Тараптар бул Меморандум ишке ашырылып жаткан мезгилдеги алынган документтердин, маалыматтардын купуялуулук жана жашыруун сыр принциптерин сактоого тийиш.

7-берене

Бул меморандум кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет жана беш жыл бою иштейт. Меморандум эки Тараптын макулдугусуз өзгөртүлбөйт же кошумчаланбайт. Бардык өзгөртүүлөр жана кошумчалар жазуу түрүндө билдирилип, Тараптардын колдору менен бекитилиши керек.

Эгерде Тараптар башкача чечпесе, бул Меморандум иштеп жаткан мезгилдеги ишке ашырылып жаткан программалар жана/же долбоорлор токтотулбашы зарыл.

8-берене

Бул Меморандум мамлекеттик жана расмий тилдериндеги эки варианты менен эки нускада, Тараптардын ар бири үчүн бирден түзүлдү. Эки нуска тең бирдей юридикалык күчкө ээ болот.

Бул Меморандумга күбө катары төмөнкүлөр кол коюшту:

Финансы министрлигинин

Окуу борбору

Бишкекш.,

Эркиндик бульвары 58А

тел.: +996 312 62-58-93

Факс: +996 312 62-58-52

e-mail: ucmfkr@gmail.com

Кыргыз –Түрк

“Манас” университети


Кыргыз Республикасы,

Бишкек ш, Ч.Айтматов пр-56

тел: +996 (312) 54 19 42 - 46, 67

e-mail: iro@manas.edu.kg

Окуу борборунун Директору



Турдумамбетова Э.Д.

Ректору

Себахаттин Балжы

Биринчи проректору



Кулмырзаев А.А.

«05» сентябрь 2019-ж.

М.О.

«05» сентябрь 2019-ж.

М.О.



**KIRGIZ CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI
EĞİTİM MERKEZİ
İLE
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ
ARASINDA
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ**



Bir taraftan, Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Eğitim Merkezi adına (bundan sonra Eğitim Merkezi olarak anılacaktır) Tüzüğe göre hareket eden Müdür Erke TURDUMAMBETOVA ile diğer taraftan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına (bundan sonra tek başına Manas Üniversitesi, birlikte Taraflar olarak anılacaktır) Tüzüğe göre hareket eden Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sebahattin BALCI ve Rektör Vekili Prof.Dr. Asılbek KULMIRZAYEVarasında kaliteli kadroların yetiştirilmesi için karşılıklı eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma çalışmalarını geliştirmek amacıyla aşağıda belirtilen işbirliği maddeleri hususunda anlaşma yapılmıştır.

Madde 1.

Protokolün amacı, Taraflar arasında öğrencilerin staj ve tez çalışmalarının yapılması, nitelikli mezunların yetiştirilmesi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarının yanı sıra Maliye Bakanlığı ile ortaklaşa araştırma çalışmalarının yapılmasında aşağıdaki alanlarda işbirliğinde bulunmaktır:

- Dil öğretimi;
 - Maliye ve İktisat alanında eğitim çalışmalarının yapılması;
 - Finans, bütçe, vergi, dış borç sorunu konusunda araştırmaların yapılması v.s.;
- Taraflar arasında yapılan işbu protokol girişimcilik ve kâr amacı edinmez.

Madde 2.

İşbu protokolü gerçekleştirmek amacıyla Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya vardılar:

- Tarafların kadro yetiştirilmesi hususunda bir platformun oluşturulması;
- Bilimsel işbirliğinin genişletilmesi için her iki tarafın çaba göstermesi ve ortak ilgi alanlarına göre bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi;
- Staj olanaklarının sağlanması ve yapılması için ortak çalışmaların yürütülmesi ve Tarafların akademik personelinin bilimsel deneyimlerini arttırmak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yapılması;
- Öğretim yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda tecrübe değişimi;
- Ortak uluslararası bilimsel ve uygulama panellerinin (sempozyum, seminer ve konferansların) düzenlenmesi;
- Ortak eğitim-öğretim ve bilimsel projelerin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi;
- Tarafların web-sitelerinde 'Faydalı Linklerin' oluşturulması;

Madde 3.

Taraflar, ayrı birim veya personellerinin arasında da her iki Taraf için uygun bir işbirliği yapılabileceği hususunda mutabık kaldılar.

Madde 4.

Taraflar, temsilcileri tarafından işbirliğin bütün koşulları anlaşıldıktan sonra ortak proje ve ayrı bir imzalı anlaşmalar çerçevesinde eğitim-öğretim ve bilimsel işbirliğinin gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Madde 5.

5.1. Taraflar, gönderilen özel bir davetiyenin bulunması şartıyla akademisyen değişimi programı çerçevesinde danışman, moderatör ve öğretim üyesi değişimini gerçekleştirirler.

5.2. Ortak kullanım için teslim edilen bütün yayın, belge ve ders araç ve gereçleri sırf kurucu-ortanın mülkiyeti sayılır. Her iki Tarafın faaliyetine ilişkin fikri mülkiyet, Tarafların ek sözleşme yapmasına konu olacaktır.

Madde 6.

Taraflar, işbu Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde alınan bütün belge ve bilgiler için gizlilik ilkesine uyması şarttır.

Madde 7.

İşbu protokol, imzalandığı andan yürürlüğe girer ve beş sene boyunca geçerli sayılır. Taraflar arasında mutabakata varılmadan Protokolde değişiklik ve ilaveler yapılamaz. Yapılan bütün değişiklik ve ilaveler yazılı olarak karşı tarafa bildirilip Tarafların imzası ile onaylanır. Tarafların başka bir şekilde uygun görmediği takdirde protokolün geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirilmesi gereken bütün program ve/veya projelerin durdurulmaması sağlanır.

Madde 8.

İşbu Protokol Kırgızca ve Türkçe olmak üzere 2 (iki) versiyonda her bir Tarafa birer nüsha verilmek üzere 2 (iki) nüsha halinde yapılmıştır. Her iki nüshası aynı hukuki güce sahiptir.

İşbu protokole tanık olarak aşağıdaki şahıslar imza attılar.

**Kırgız Cumhuriyeti Maliye
Bakanlığı
Eğitim Merkezi**
Bişkek ş. Erkindik cad. No:58 A
Tel: +996 (312) 62 58 93
Faks: +996 (312) 62 58 52
E-mail: ucmfkr@gmail.com

**Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
Bişkek-KIRGIZİSTAN**
C. Aytmatov cad. No:56
Tel: +996 (312) 54 19 42-46, 67
E-mail: iro@manas.edu.kg

Eğitim Merkezi Müdürü

J. M. S.

Erke TURDUMAMBETOVA

Rektörü

Prof.Dr. Sebahattin BALCI

Rektör Vekili

**Prof.Dr. Asilbek
KULMIRZAYEV**

‘ 05 ’ *Сенм. 2019* 2019

‘ 05 ’ *Еylül* 2019